

Соколёнок



1/2019

январь-февраль

# Лашын



Журнал для детей

БАЛАЛАР УШИН ЭКИ АЙДА БИР КЕРЕ ШЫГАТАГАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖУРНАЛЫ



# 2019



Фазиль АБДУЛЖАЛИЛОВ

# КЫС КЕЛДИ

Язды кувып куз келди.  
Кузди кувып ким келди?  
Ак яювин кенъ тоысп  
Ак сакаллы кыс келди.

Аяз акай «Кызып яп,  
Кызыл яп, — деп, Кызып яп!»  
Бет, колларга шабады  
Шымтып-шымтып алады.

Авызлардан агарып  
Був кайнасып шыгады.  
Юрсенъ кардынъ тавысы  
Зыкырдасып шыгады.

Бутаклары терейип  
Тереклер де серескен.  
Куслар койып йырларын  
Кими кайда ерпескен.

Кобан коркып аяздан  
Шорылдавын таслаган.  
Сувды тыгып мутьиске  
Буз тамактан ыслаган.

— Эй кыс, эй кыс, кыс агай,  
Уйкен юрек болма сен.  
Келер тезден язлык та  
Не этерсинъ онда сен?



# Яңы йыл

Кайсы йылдынъ да яркын оъзгери-  
си, шат куъези, аълемт дуныяды оғыр  
баслайтаган ери, мезгили, болжалы,  
орталығы – ол Яңы йыл. Элбетте, ер  
шарынынъ түрли мұйислеринде ке-  
шинеген баъленше эллерде, халқларда  
Яңы йыл йылдынъ түрли шақларын-  
да, айларында белгиленеди. Эс эттире-  
ди неси? Сосы байрам кайсы халқта да  
бар. Кайсы эл де сосы оъзгеристи уй-  
кен аъзирлик пен, көтеринки көнъил  
мен, тылсымлы (фантазиялы) амаллар  
ман, келеекке терен сенимлер мен, эли-  
не, инсанга ийгиликтер сагынувлары  
ман йолыгадылар.

Бизим ногай халқ та оъзининъ байыр  
оъкимети шагында сосы байрамды оъз-  
герисли этип аткарған. Тек ол оъмири-  
лерде Яңы йыл науруз (март) ай-  
ында озгарылған. Ол да бек анъламлы.  
Халқымыз сансыз маллар асыраган  
сонъ, ерге аслық эккен сонъ, куъни-тү-  
ни табиаттынъ шартлары ман байла-  
ныслы болған сонъ, кыстынъ карлы  
токсанын ойткерип, наурузде янъы  
мырадлар салғанлар. Бу айда тоғе-  
ректиң яnlанувы, куън көзининъ  
куъннен-куънге оъсеген йылы алавы,  
сирескен ердинъ юмсайып язылувы,  
кар сувиинан йолакланып аккан шо-  
кыраклардынъ занъыравы, берекет-

ли ямғыр-явыннынъ тез-тез себелеви  
малши, эгинши халктынъ мырадына  
ыспатлық бергенлер.

Бұйгуынлерде, патша заманларын-  
нан алып, Европа эллерин ызлап, эли-  
миз Яңы йылдынъ шатлығын қы-  
стынъ тұвра ортасы канъытар айдынъ  
басында байрамшылайды. Озакта, қы-  
стынъ оъзининъ де көздінъ явын ал-  
ғандай ярасық нышанлары бар. Онынъ  
ак кары куъзде кавраган, салпыраган,  
неше ызлар ман янышылған, куъзги са-  
банда «белин уъзген» ердинъ эсейген  
сыпатын язып тегислейди, ак түс пен  
ярасыклайды. Қыстынъ аязы да ата-  
дынъ сусындей инсанды нызамлатады;  
эркелевди кой, юрис-турсынъды онъ-  
ла, байрамнан сонъ янъы ислер күте-  
ди дегендей болады.

Мине Яңы йыл – 2019 «терезеди ка-  
ғып» келди. Элимизге, инсанларымыз-  
га, Ер юзининъ яшавшыларына эмиш-  
лик, татымлық, не яктан да қавыфсыз  
кешинувди сагынаман.



# ДОМБЫРАДЫ КОЛГА АЛСАМ...



Домбра – ногай халкымыздың энъ сүйикли саз алаты деп ойлайман. Бурын заманда онсыз бир байрам да озбаган, ол дайым да даньклы йыравлардың колларында болган. Домбыра сазын сүйимеген ногай дуныяда йоктыр деп ойлайман. Меним тетем айтатаган эди: «Домбыра сазы яман ойдан саклар, юрекинъди ашар, ойды таркатар!» – деп. Сол соызлер меним басымда калгандар. Оъзекте, домбрады казахлар: «Бизики!»-дейдилер. Ол бар башкирлерде, узбеклерде эм сондай баска тюрк халкларында. Домбыра акында бурынгы эртеги-хабар көйплерге белгили. «Бурын заманда Алтай элинде эки уйкен бойлы адاناслар яшаганлар. Кишкейинде домбыра болган эм ол онда ойнамага сүйген дайым да. Уйкени болса оъзин сүйген йигит болган эм атагын шыгарайк болып сувык, кайна-

ган йылга устьиннен көйпир салаяк болады. Таслар тасып, көйпирин салып баслайды, кишкей болса сол баягы домбырасында ойнавда. Соыйтип, бир, эки, уыш күн де кетеди. Инисининъ агасына көймек этеек ойына да келмейди, ол сол баягы домбырада ойнавда. Ашувланады агасы, домбырады тартып алып, сав күши мен кая таска урады. Саз алаты бузылады, анъ токтайды, ама таста онынъ ызы калады. Көп йыллар кетедилер. Айдемлер сол тастагы ызды тавып, ога карап янъы домбрагалар ясап баслайдылар, тынып калган авылларда кайтадан анъ занъырап баслайды. Мине кайдай алемет айтув калган.

Мине меним колмыда домбыра, биз бир-бирмизди анълаймыз, турлусазлар бармақлар астыннан шыгадылар. Мен домбырада 9 ясыннан ойнап басладым. Бир күн атам айтты: «Кадрия, кызым, сени маданият уйинде бир оқытувши карайды!»- деп. Мен ювырып кеттим. Мен онда биринши оқытувши Шураев Сеперали Джумандыковичти көрдим. Ол мага бек йылы карады эм астракан уйретип баслады. Биринши меним сазым ол «Йылкы саз» эди. Сонъ мен бизим мектебтинъ оқытувши Менласанов Адильхан Сагынбековичте уйренувимди бардырдым. Домбра сазын шалган сайын көз алдымга ата-бабаларымыз келеди атлар ман шавып, колларында оклар, астыларында йылтыраган юйрик атлар. Тагы да көз алдымга келеди узын көйлек кийген, басларына ыспайы явлыклар байлаган кызлар, олардынъ аякларындагы, көккөреклеринdegи күмис конъярвлар шынъыр-шынъыр эткендей



боладылар. Мине сондай күшли эди меним домбырага сүйимим эм мол сүйим мени енъди, мен бу саз алатта күн сайын ойнайтаган болдым. Соңъ конкурслар басландылар. «Очаг мой – родной Дагестан» район бойынша 2 оырн, 1 орын. Сраждин Батыров атлы саният мектебиннен директор А.Аджибаев атыннан сый грамота алдым. «Очаг мой – родной Дагестан» конкурстынъ зональный боълигинде Кизляр калада 1 орын да бердилер. Республикалык кесегинде 1 орын эм кубок алдым, ол Гергебильде озган эди. Тавлар арасыннан кетпеге тұсти бизге, бек ярасық табиат юрегиме тиidi. Халқ саз алаттарда ойнайтаган яс талаплардынъ республикалык ярысында 1 орын тагы да меники болда.

Махачкалада биринши республикалык форумда ногай сазларды Билим тармагынынъ министри алдында ойнадым. Онда көплеген миллетлер оъзлерининъ талапларын көрсеттилер. «Наши надежды» деген яс ойнавшылардынъ фестива-

линдеде жатнастым. Сондай конкурслар меним домбырага сүйимимди бойтен де күштейди, мен айткым келеди баска халкларга: «Мине бизде кайдай сазлар бар!» – деп.

Мен оъктемсиймен Арсланбек Султанбеков пан, Алибий Романов пан эм сондай көп баска белгилі айдемлеримиз бен. Мен аyr бир конкурска бааяк заманда оъзимди ойламайман, мен халкымды ойлайман, онынъ ийги атагын шыгаргым келеди. Ама аыли де көп затлар этпеге керек оны ушин: ийги окымаға, мектебти беске кутармага, колга тийисли кеспи алмага, баъри ийги затларга ымтылмага!

Мен буыгуын тек домбыра акында хабарладым, ама меним оннан баскалай да мырадларым аз туывыллар, ама домбырдынъ орны энъ сыйлы ерде турады.

*Кадрия Джумакова, Кидирниязов атыла Карагас авыл орта мектебининъ 7 кл окувшисы.*



Джамиля АМАНБАЕВА

# Ак Карп

Ак карлар шоълиме тоыселип,  
Йылувлык пан ерди орады.  
Кавраган шоълимди көтерип  
Сувгарып кыс мезгил алады.  
Язлыкта ак карлар ирисе  
Шокырак сувлары агады.  
Тыншайып шоъллигим күш алса  
Эгинши аслыкты шашады.  
Ак кардан ак сувлар акканда,  
Ясарады шоълдинъ буйраты.  
Коъгелен тогайда гүл атса  
Куслардынъ зарнавы ушады.  
Ак кардай тоыгилип суюйимим  
Аянъя ақырын конады.  
Аявлат сен, алып юрегим  
Эки юректи бир косады.

Мутып сени шоъл кызы  
Ногай халкым болмаган.  
Аталады атынъман  
Бала шаклы орамынъ.  
Оъктем толы сыйы ман  
Окув мектеб азбарынъ.

# „Жадыя“

(ятлав шайыр кызы багысланады)

Аяк баскан ызынъда  
Гүл шешеклер атады.  
Ятлавларынъ Йырларга  
Анъ шыгарып ушады.  
Кезип юрген юлдызынъ  
Нур саъвлесин йоймаган.



# Ийги куллык

(хабар)

Дуныяда бир кеде яшаган болышты. Онынъ аты Хадис болган экен. Онынъ аьели бай болмаган. Эм Хадис аьелине коьмек этпеге сувьеди.

Хадис аьр заман аьдил, ийги аьдем болмага шалыскан. Оъзи болса, зальим бойлы, куьшли кеде болышты. Аьр заман спорт пан каърлекен.

Яйда болса, аьр заман тенъизде шомылмага амырак болган экен.

Бир кере ол тенъизде шомылып турганда, толкын ога пластмассадан этилинген машинады аькеледи. Хадис оны колларына алады. Айландырып карайды эм кайтарып тенъизге тасламага карайды. Тек бирден ойланады – белки, онынъ иеси бар болсаша? Сонъ төгерекке карады эм йылап юрген бир балады коьрип калды. Бала не ди бирзат излейди эм

оькирип-оькирип йылайды эди. Хадис ога янасты эм сорады:

– Кеде, сен неге йылайсынъ?

– Мен суйъген машинимди йойдым...

Хадис онынъ коьзлерине карады эм машинады коьрсете берип:

– Мунавыма? – деди.

– Ме-ни-ки! – деди бала кулемсирей берип. Сонъ Хадис колыннан силкип алды. Савболсын да айтпады...

– Аьши савбол кайда? – деди ога Хадис те.

Соьлеги кеде бурылды эм Хадистинъ колын сыгып алды да:

– Савбол!!! – деди.

– Ярайды! Эндигиси машинанъды йойма, – деди Хадис.

Коьширген С.Култаева.



# МАГА КЫС ЯРАЙДЫ...

(балалар хабарлавы)

— Мага кыс ярайды. Мен айр заман онынъ келүүвин карап та тураман эм кыс ақында язылган шайирилердинъ ятлавларын окыйман. Сав яз, яй эм күз мен кыстынъ ақында эсиме ала-ала турмасам болмайды. Неге? Ога явап берип болмайман. Кыс мага бек ярайды. Күз баслангандай, мен арада бир көзимди юмып, көз алдымга кыстынъ айлин айкелемен: уйдинъ алды ап-ак уйилген кар. Тып-тынык. Эртеңнен алыш йылтыравык кар явады, явады эм меним ийнime, басыма минип олтырады. А мен оны астаакырын колыма алыш карайман. Агам да атам ман бирге уйге ыспайы ясыл елкады алыш кирелир. Билдим: тезден бизим уйге де Янъы йыл абытан алыш киреек...

— Сен, досым, турган бир шайир экенсинътагы, — дейди Эмирбекке досы эм бирге окыйтаган тенъи Исмаил. — Сен кыс ақында бир ийги этип хабарлайсынъ. Мен онынъ келегин сүйгендей боламан. Кыс келсе, бизге савгалар келедилер. Мектебте Янъы йыллык елкасы болады. Ога мени анам алыш барады. Оннан мен түрли савгалар алыш кайтаман...

— Ай, досым Исмаил, мен кыстынъ ақында билетаган затымды айтаман. Окыган затымды айттым. Менше шайир туывыл, меним уйикен агам ятлавлар язады. Кайбир заманда мага оларды окыйды. Бир уйкен шайир кимик. Колларын яйып окыса, мага бек ярайды. Уйдегилер де оны тынълайдылар.

— Дурыс, — деп, яваплайда ога Исмаил да. — Билесинъме, ятлав язганда рифма болмага керек: досым-

косым, алтын-йылтын... Ятлавды окыганда ол йыр кимик сесин шыгармага керек. Мен де шайирилерди суюмен. Олар мектебке келедилер эм бизим алдымызда ятлавларын окыйдайлар. Сав класс оларды бек айруүв кепте тынълайды. Менше шайир болар эдим, тек ятлав язып болмайман...

Ама анам мага кыс келсе, булай дейди:

— Кыс, кыс келди, кыс келди.

Кыс пан бирге кар келди.

Шана алыш балалар,

Уй алдында шабалар...

Сонда Эмирбек досына айткан:

— Исмаил, сен кыс келмей турып, ога айзирленгенсинъ. Коюресинъме, кайдай айруүв ятлав эм кыс ақында хабар айттынъ. Кая, эндигиси кысты бирге рас алайык, айрууме?! Мен кысты суюмен, эндигиси сен де оны суй!..

Балалар суюйинип, бир-бирининъ колларын сыгын аладылар.

А.Утебев.



КОНАКТА «МАММЕТЕКЕЙ»  
ЖУРНАЛЫНЫНЪ ШАЙИРЛЕРИ

Магомет НАЙМАНОВ

# ЯНЪЫ ЙЫЛ!

Янъы йыл, Янъы йыл  
Келеди бизге!  
Куваныш, кульки, ойын  
Савгалап Элге!

Аязбай, Аязбай,  
Шешеш дорбанъды!  
Уълестир кызганмай  
Бар-болганинъды!

Карлыгыз, Карлыгыз!  
Сен бизге йырлаш!  
Янъы йыл анълар ман  
Бизди куванташ!

Балалар, балалар!  
Елкадай яинап,  
Йырлаяк биз йырлар  
Айланып ойнап!





Магомет КИРИМОВ

# Болсын дуныя ярасық

Болсын дуныя ярасық  
Шешекейдинь оъзиндей.  
Болсын таза татымлық  
Бияладынъ юзиндей.

Кавга кетсин кайтпаска  
Ырахатлық болсын тек.  
Кайтпас күшти дослыкка  
Оъмирлерге береек.

Сен карасынъ, мен акпан  
Деген затлар болмасын.  
Болсын шыктайтап-таза  
Савлай халклар арасы.

Баъри дуныя халклары  
Бир-бирине сенсинглер.  
Кувнак болып йырлары,  
Ойнасынлар, кульсинглер.

Болсын дуныя ярасық  
Шешекейдинь оъзиндей.  
Болсын таза татымлық  
Бияладынъ юзиндей.




# Сизге, балалар

Калем колга түскенде,  
Топал ушын кайрайман.  
Шаьбден аткан тоьсимде  
Ятлав язып карайман.

Таза, минсиз бир Алла,  
Алладан сонъ, бил, бала.  
Яшав йолым – балалар,  
Сизге бу сыдырлар!

Эртен, болса, оьсерсиз,  
Оравларды оьтерсиз,  
Окымага түсерсиз,  
Халкка ярдам этерсиз!

Тап Исадай\* язарсыз,  
Асияттай\* йырларсыз,  
А Эльдардай\* ушарсыз,  
Элге нурлар шашарсыз!



\*Иса – зегенли язувши Иса Канаев.

\*Асият – белгили йырав Асият Кумратова.

\*Эльдар – айтуюлы летчик Эльдар Калмыкаев.

## Ахмед

Көз алдымда  
Керүв, боран, сувык кар,  
Ушар эдим,  
Тек дуныям меним тар!  
Доърт йиенге  
Бесиншимиз косылган,  
Ийгиликке  
Эки көзинъ ашылган!

Ахмед, Ахмед,  
Ахмед – ясым, Ахмеджан,  
Дуныяды  
Энъ де баа, таытли ян!

Кайта-кайта  
Каъртишкенъди аламан,  
Сувретинъе  
Карайман да каламан!

Түслеримде  
Шашларынъ ман ойнайман,  
Сагынышлы  
Ойларымда кайнайман,  
Суъинемен,  
Акылымды йояман,  
Бар янымды  
Сага берип кояман!



# Жоңъили балаларда эди

Озган йылда Тарумов районынынъ Новодмитриевка авыл орта мектебининъ каралдысы байраклар ман, түрли түсли шарлар ман, түрли түсли шарлар ман ярасыкланган эди. Мектеб алдында ногай милдет кийимлерин кийген окувшилар тизилип конакларды хош көрүп турдылар. Бу байрамнынъ маңнеси – Аскербий Киреевтинъ 80 йыллық мерекесин белгилев эди. Новодмитревка авыл орта мектеби көйплеген конакларды карсы алды. Карапшай–Шеркеш республикасыннан Аскербий Киреевтинъ ян косагы Шерифа Ибрагимовна, досы, КЧР ойкимет службасынынъ айтылган куллыкшысы Катаганов Ажмагомед Эреджепович, Утемисова Римма – КЧРдинъ ат казанган маданият куллыкшысы, эм көйплеген баска сыйлы конаклар келдилер.

Яратувшилық йолыгыстынъ биринши кесегинде мектеб етекшиси. Манапова Гульмира Алимпаша кызы баъри йыйылганларды мунарай соызлери мен хош көрүп алды: «Аявлы, орметли конаклар, хош келдинъиз бизим берекетли еримизге, келген аягынъыз ярасын, наьсип шувагы йылгадай аксын кызыл гүллэр яйнап атсын. Ногайлар кайсы ерде яшаса да, тыпак, татым болсынлар. Биз бұғын орметлеймиз халкымыздынъ белгили балалар шайири Аскербий Киреевти. Онынъ ян косагын, калемдасларын куванып карсы аламыз эм сосы йолыгыс йыйылганлардынъ эслерин-

де көлпке сакланаягына сенемиз». Гульмира Алимпаша кызы баъри келген конакларды атлы аты ман айтып хош көрди. Рамазан Манапов болса конакларды «Домбыра» деген йыры ман йолыкты. Конакларды хош көрүп алды Мунгишиева Зарбийке Джабраил кызы администрация басынынъ социаллык соравлары бойынша ярдамшысы. Окувшилар оъзлерининъ ярасык «Ногай шай» деген биюви мен сукландырдылар. Окувшилар Аминат Беккишиева, Диана Машакова, Темирбек Манапов, Насипли Каражанова. Сабина Каражанова, Наима Нукаева, Темирхан Бекманбетов Аскербий Киреевтинъ ятлавларын оқыдылар. Магомед эм Римма Утемисовлар Аскербий Киреевтинъ «Янъы йыл йыры», «Афганистан», «Агама», «Савга» деген ятлавларына язылган йырларын йырлап эситирдилер.

Шерифе Ибрагим кызы Киреева уйкен разылыгын билдириди ян косагынынъ мерекесин орметлегини ушин сосы мектебке. Онынъ көзлөриндеги сүйиниш саъвелер яркырап көрине эдилер. Неше йыллар озса да, Киреевтинъ окувшилары оқытувишларын мутпаганлар эм олар бу күн де ийги соызлери мен, колларындағы савгалары ман йолыктылар Шерифа Ибрагим кызын. Соннан артық күнде кайда бар айдемге?!

Салимет Майлыбаева, оқытувиш.



# Терекли-Мектеб акында

(баллада)

Дуныяда  
Ногай тукым бар болса,  
Сен айр заман  
Тукымыма керекли.  
Сени олар  
Оыр көттере, сый сала –  
Сен бас кала,  
Сен нар ошак – Терекли!

Йок, ты энди  
Бизим Алтын ордамыз.  
Йок эндиги  
Уйкен Ногай ордамыз.  
Сен солардынъ  
Сыйын оырге яндырып,  
Сандыгымыз  
Болдынъ бизге, Терекли!

Дер дуныя  
Муюсиннен алгасап,  
Йол йок ерден

Оъзлерине йол ясап,  
Арба мынан,  
Атлы яде явлап,  
Ногайларынъ  
Колын яйып йолыгар!

Олтыралар  
Орын алыш ошакта,  
Ордасынынъ  
Тоъри кимик яйланып.  
Сеслери де  
Эситиле ян-якта –  
Домбырадан  
Шыккан сеске айланып.

Конак келсе,  
Күшак яйып, кол алыш,  
Тоър бетинъде  
Ер бересинъ, сый этип.  
Бар кайгынъды  
Арманга да сен салыш,  
Конагынънынъ  
Коънъилине етесинъ!

Тамакланув  
Ошагынъа кирсем мен,  
Неше туърли  
Миллетлерди коъремен,  
Сен оларга  
Берекетим алал деп,  
Бергенинъди  
Мынъ кере де сезгенмен!

Келген бирев  
Сага сувық болмаган



**Оъкинмеген**  
Сага келип калдым деп.  
**Сен де ога**  
Айтпагансынъ бир заман:  
«Болды, яным,  
Энди кетши, талдым!» – деп.



**Анье сондай**  
Сен, Терекли-Мектебим!  
**Неше оьмир**  
Оъткересинъ, арымай.  
**Сага энди**  
Келееклер болар көйп –  
Ал, конаклар,  
Эш такыйка тартынмай!

**Мен де ога**  
Косыламан анъым ман,  
Тавыс куышли  
Болып көйкке ушсын деп,  
**Ногай орда**  
Сесин исси орав ман,  
**Ятлавларым**  
Төльбе баста турсын деп!

**Ай, Межитов**  
Каирбегим кайда деп,  
Мен сол вакыт  
Кышкыраман шоълликте.  
Доърт те яктан  
Тавыс шыга тынъла деп:  
«Онынъ анъы  
Бар Теркли-Мектебте!»

**Кудайберди**  
Яхъя бар, оънерли,  
**Янасады**  
Бизге алып домбыра.  
Шоъл мутьистен  
Айр бир ногай кол силке,  
Бизге келип  
Йырламага косыла!

**Косылайык,**  
Ногай халкым, – тиревим,  
Тирев болса,  
Бир киси де йыгылмас.

**Орда болган**  
Ямагатым бириксе,  
**Ога тенълес**  
Ер юзинде табылмас!

**Капельгородский**  
Филипп сенде турганда,  
**Ногайымды**  
Көйп затларга уйреткен:  
Онълы этип  
Туърли онъыс шашканда,  
Халк ашаган.  
**Оъзин оъзи суюйинткен!**

**Парк та салган,**  
Ял алсын деп ямагат.  
**Шелек сув ман**  
Тереклерди сувгарган.  
**Келгенлерди**  
Хош көврип эм аявлап,  
Оъз касына  
**Ювыгындай олтырткан!**

**Арбалар ман**  
Астраханнан аькелген  
Кызыл кербиш.  
Мектеб шоълде салмага.  
Юз йыл оътип,  
Ногай бала мектебке  
Келип кире,  
**Билим, нызам алмага!**

(ызы болаяк).



# “Алдыга абыт” Конференцияның енъувшиши



Кадрия атлы орта мектебинъ 9 кл окувшиши Рукият-Ханум Акимова сав районымызга билими мен эм ойнери мен белгили. Ол оъз мектебине көп енъуввлар айкелип, барылар таърихин байытканлардынъ бириси. Тек янъыларда, 16-ншы карашада «Алдыга абыт» деп аталган 23-нши яс излевшилер илми-излев конференциясында катнасып Рукият-Ханум биринши орынды бийледи. Ол оъз етекшиси Абдулсаметова Вера Бальтовна ман бирге уйкен куллық юргистилер. «Йогары класслардынъ кеспи сайлавы эм ис рыйногында керекли затлар» деген тема бойынша. Оларга көплеген информациялар йыймага, интервьюлар уйғынламага, анкетирование этпеге түстү. Рукият-Ханум кеспи сайлав ақында куллыгы ақында излев ис юриткенде: бас деп айелде ата-аналар балаларына кайда бармага керегин айтатаганын эм олар ясы уйкен соызлериннен шыкпай, олардынъ насыйхаты ман окувга түсегендердеги түстү. Бирге оқыган тенълеринъ соызлерине эс этетаганларын, оқытувшылардынъ маслагаты ман окувга баратаганлары ақында ти-зип айткан. «Биревлер оъзлерининъ сүйикли предметлерине болыш сайлайдылар болаяк кеспилерин

эм оъзекте ЭГЭ-динъ тамамы көп затты айтады» – деген ийгерли кыз. Рукият-Ханум оъз мектебининъ выпускниклери ызғы 3-йыл ишинде кайда түскенлерин оъз мектебининъ завучыннан сорап язган. Ызғы уыш йылдынъ ишинде 90 окувши 11 класс битиргенлер эм олардынъ алпыс сегизи йогары окув заведениелерине эм 22-си окувши колледжлерге түскенлер. Көбиси медицинский, юридический, экономический эм военныйга барғанлар. Айлиги заманда кайдай кеспилер бек керекли экенин Рукият-Ханум излев куллыгында тешкериш караган. «Сен кайдай кеспи сайлайсынъ?» – деген соравларын ол етекшиси мен 9 класс арасында озгарган. Сайлав республикамыздан 240 окувши конкурста катнасанлар эм солардынъ ишинде бизим ногай кызымыздынъ излев-илми куллыгы төрөшилердинъ йогары сынавларына тийисли болган. Эндиги Рукият-Ханум Москвадынъ Бауман атлы оъкимет техникалык университетинде озаяк Савлайрос-сиялық ярыста республика атын эм Ногай районымызды яклаяк. Сол йолында да биз ога тек енъувди йораймыз.

Салимет Майлышбаева.



# Халк айтүү – акылжат

\*\*\*

Казанынъа не салсанъ, шомаканъга сол илинер.

\*\*\*

Коып яшаганнан сорама, коып юргеннен сора.

\*\*\*

Тил ярасы тузыелмес, кылыш ярасы тузылер.

\*\*\*

Тувра айткан тутылар, алдаң айткан кутылар.

\*\*\*

Ялгыз сойлеп соъз болмас, ялгыз казык кос белмас,  
ясыртын ишкен ас болмас.

\*\*\*

Терек шашпай тал болмас, борышлыда мал болмас.

\*\*\*

Балаяк он ясында да яс тувыл, болмаяк йырма бесте де яс.

\*\*\*

Яхши коыргенин айттар, яман бергенин айттар.

\*\*\*

Азды билмеген, коыпти де билмес.

\*\*\*

Яс терек буыгилмеге амырак болар.

\*\*\*

Бала йыгылмай оьспес.

\*\*\*

Аъруу хабар ятады, осалы болса, ювырады.

\*\*\*

Онынъ тили ув, ийнедей шаншыйды.

\*\*\*

Мери мен ишип-ашасанъ – карын-шегинъ авырмас.

\*\*\*

Шалгы аыр заман йылтырап турар.

\*\*\*

Ийги теректе де куры бутаклары боладылар.

\*\*\*

Кайдай сорав – сондай эм явап.



# Яңы йылды маскарадарыннан

Яңы йыл кешесинде кишикей кеде орамга шыгады эм савлайы апак кар болып уйге кирип келеди. Онынъ тислери бир-бирине ябысадылар. Анасы ол эсиктен киргенлейин ок сорайды:

— Сага не болғанды, балам, көрмейсинъме? Уыстинъе сама бир карасанъ?

— Кийим орынына мен бу кеше кардан тон кийгенмен. Яңы йылдынъ тоны! — деген эм алгасавлы бойлмесине кирип кеткен.

\*\*\*

Кожа эм Ахмат яңы йыл келеек кешесинде йолыгып каладылар. Бир-бiri мен саламласадылар эм келеек яңы йылды ман бир-бирисин кутлайдылар. Ойткен йылда болған ийгиликтер акында кызықлы кепте хабарлайдылар.

Кожа Ахматка карап булай дейди:

— Сен Яңы йылга хатынынъа не зат савга этпеге сүйесинъ, алган затынъ барма аьши?

— Мунавы Яңы йылга деп алган затымша йок, — деген явапка Ахматта.

— Ол заман савга алмага уйинънен шыкпага боласынъ. Бизим авылдас түккени сав кеше куллық этеди. Бар да уй бийкесине бир ийги савга сатып ал, — деген Кожа да.

\*\*\*

Ахмат конъысы Кожага көп билгенсиген болып, булай деп айтып баслайды:



— Билесинъме сен, Кожа, оьтип бааятырган йыл дагыстан ерининъ яшавшыларынынъ 23 проценти курортларда тыншайғанлар, 18 проценти дачаларда болғанлар. А 46-ы проценти болса, аьли де отпуска алмаганлар экен.

— Калган 13 проценти аьши не эткен болады? — деген тамашага калышп Кожа да.

— Олар болса Яңы йылды карсы алмага деп олтырганлар, — деген явапка Ахматта.

\* \* \*

— Булай алып караганда, йыллар да туърли боладылар. Демек, биреви биревиннен баскаланаңды. Бала заманында не ди бирзатларды устыгеге илмеге, елқадынъ астына кирмеге эм йылы сорпа ишпеге болатаган эди. Тамам эртегиде болғандай этип! Эртегиде! Айли болса не зат устыгеге илеегинъди билмейсінъ, не зат ашамага керегин анъламайсынъ. Кайда ясырынаягын да қоърмейсінъ. Заман йыл сайын туърленеди, — деген конъысы Ахмат Кожага янаса берип.

— Ондай затдарды Янъы йыл кешесинде этпеге керек! Бала заманда. Сен айли бир ясы уйкен болғансынъ, анъла! — деген ога явапка Кожа да.



\* \* \*

Янъы йыл кешесинде мен алгасавлы болып таксиге миндим эм керек ериме йөнедим. Таксисттинъ көнъили шат эм ол мага оъзин қоърстек болып:

— Мен оъз куллыгымды сүлемен. Оъзим оъзиме начальникпен. Мага бирев де указ берип болмайды, — дейди эм айдайды коълигин.

— Токта, — деймен мен ога. — Мен орамнан озып кеткенмен. Энди артка бурмага эм сол колга бармага керек.

Таксист мага бир затта айтпайды эм мен айткан кебинде коълигин айдайды.

— Мунынъ да начальниги бар экен, дедим мен, — оъзим оъзиме.



\* \* \*

— Саят бесте уйге келип кирген кимди? — деймен мен, уйкым айли де қоып ашылмай.

— Анам, менмен, мен, — дейди улым мага карай берип.

— Аьши сен кайда болғансынъ? — дедим мен де ога.

— Мен туывыл, бизим мысык қырда Янъы йылды йолыгып турған болған экен. Мен ога эсикти аштым, — дейди ол бек разы бола берип...

\* \* \*

— Алло! Алло! Тезлик! Сен ким? Не зат уышин тезликке тел согасынъ? — дейди аргы беттен тавыс ога.

— Тез болып бизим уйге келинъиз. Бизбетке Янъы йыл келген эм Эски йыл кеткен. Эм биревлер оны излейдилер. Таппайдылар. Оларга қоъмек керек! — деген явапка Кожа да.





# Кирпиге ийне керекпе?

Күннинъ бир шувак вакытында орманлық сокпагы ман Кирпи баратаған болыпты.

Бирден ол карт теректинъ астында уйкен деген шайтанкулакты көрөди.

Кирпи оны юлқып алаяқ болады эм сол заман шайтанкулак оға қарап айтады:

— Кирпи, мени үзип алматагы, тилеймен сага.

— Сен кимсинъ, ким? — деп, тамашага қалады Кирпи.

— Мен орманлықтынъ бир айлемети боламан. Баъри шайтанкулаклардынъ уйкенимен.

— Ол заман сен айлемет зат этип болатаган боларсынъ? — дейди Кирпи де.

— Озек те, болман. Сен не зат сүбесинъ?

— Мен сосы сүймес ийнелеримнен босанмага керекпен? — деп, тез болып явлайды оға.

— Неге? — деп тамашага қалады Шайтанкулак-айлемет.

— Неге десе олардан себеп мен ярасық туылмантағы. Баъри эм Тұлки мени ийненъ бар деп дайым қозыйдалар, — дейди явлапка кишкей Кирпи.

— Болса сен айткандай да болсын, — деп разы болады айлеметши де.

Сол такыйка оқ Кирпидинъ усти Сары тұусли юнге айланады.

Ийнелери болса, йок болып кетедилер.

— Савбол! — деп сүйинеди Кирпи, тез болып уйине қарап шабады эм анасын сүйиндирмеге сүбеди.

Көп заман юрип-юрмей, оға Сары Тұлки рас болып қалады.

— Сен кимсинъ аьши? — дейди тамаша болып Сарыпай да. — Мен сени

бизим орманлықта көрмегенмен.

— Мен-Кирпимен! — деп ойтесип явлайды кишкей акылсыз.

— Сен озинъди кирпиге сүйген шақлы санамага боласынъ, тек мен бек аш болғанман эм айли сени ашайман! — деп, Тұлки катырып оға айтады.

Сол заман уйренгени кимик, Кирпи тоғерекке айланмага эм ийнелерин шыгармага сүбеди, тек этип болмайды. Олар онда йоклар! Насибине, ол бир кишкей инди көрөди эм оға кирип қалады. Тұлки сақлайды, сақлайды, болмаганда, сол ерден кетип қалады. Кирпи коркканаңнан тегеран бир иннен шыгады. Караса-Коян ювырып келеятыр.

— Сен кимсинъ аьши? — деп, тамаша этеди Коян да.

— Не болған сага, Ұзынкулак, мени танып болмайсынъма аьши?

Биз дослар боламызша. Мен — ийнели Кирпи мен.

— Кайдай ийнели? Сенинъ устинъде ийнелеринъ йокша.

Кирпи оға Шайтанкулак-айлемет йолыкканы ақында эм озининъ мырады толганы ақында айтади.

— Сен бир тамаша затсынъ, Кирпи. Билесинъ, мен муннан узак болмаган ерде алма терек көрдим — алмасынынъ саны да йок! Барайық, тойганша ашайық, — дейди Коян.

Дослар тойганша ашайдылар. Сосы ерге басқа кирпилер де келдилер. Олар айне Кирпиге селеке этип те алдылар.

— Сен турған бир чучело! Чучело!

— Сиз меним досымды айипке калдырманызыз. Мен оны яклайман! — деп катырып айтады Коян оларга.

— Онынъ ийнелери йок болса да, мага ол ийги дос болады.



**Айванар алмалар йыйып баслайдылар, уйлерине ақетпеге деп. Коян оъзининъ дорбасына салады, кишкей кирпилер уьстиндеги ийнерине таслайдылар. Тек Кирпи не этеегин билмейди – салгандай ерийок. Ата-аналарына ша керек заттар эди.**

– Кайырмас, мен сизинъ уйдинъ касыннан кетеекпен – сенинъ атаананъа бир неше алмалар таслай кеттермен, – дейди Коян.

Эм Кирпи булай деп токтасады:

– Сен мени кешип кой, Узынкулак досым, мага айли бир ерге бармага керек. Сен мени карап турарсынъ. Ярайма? – эм оъзи эски терекке ювырып кетип калады.

**Аълемет Шайтанкулак сол еринде эди.**

– Тилеймен, сен мага меним ийнеримди кайтартагы, – дейди сол заман күлемсиреп Шайтанкулак та.

Куванышлы, ийнеринде алмалары ман Кирпи уйине кайтып келеди. Онда оны тынышсызланып ата-анасы карап туратаган болгандар.

– Кедемиз алмалар айкелди. Сен бизим йигитимиз эм асыравшымыз, – дейди ога анасы.

Сол заманнан алыш Кирпи ийнери болганына эш бир заман оъкинмеген.


*Коширген С.Култаева.*



# Кишикейлер айтадылар

## Оъзиме хайтерим калады

- Уыш ясындағы Камиль уйине орамнан йылап келеди.
- Камиль, не болган сага, кедем?
- деп анасы сорайды. — Ким тийди сага?
- Йок, анам, мага биревде тиймеди. Меним оъзиме хайтерим калады.
- Не ушин оъзинъе хайтеринъ ка-лады, кедем, — дейди анасы.
- Мен ювыраман деп йыгылдым!



## Уйқы

Уыш ясындағы Мадина тұрғынның үйкесіннан уянган сонъ, янында-гылар маскарапалап:

- Айруйын кызы, сен тагы да уйқла-яксынъма? — деп сорайдылар экен.
- Йок, уйкламайман.
- Не ушин?
- Мен эндигиси уйқымды кешеге калдырып кояман, — деген оъктем-сип кызалак.



## Дөйрт юмыртка

Кырдан ойнап келген Ренат пан Эдик уйге йолдасларын алыш келедилер.

- Мама, биз аш болдық, бир затта ѹокпа ашамага? — деп со-райды Ренат.
- Дөйрт юмырткы бар, ба-лам, а сиз бесев боласыз! — дей-ди анасы.
- Мама, сен бизге дөйрт юмыртканан кайкана эте кой бизге деп, Эдик кыйын айлден шыгады.



# ЭАИМИЗДИНЪ ААДЫ ЯГЫ



г. Ставрополь

Россиядынъ Алды яғы бойынша Дон эм Кобан йылгаларында казаклар яшап келедилер. Казакларда ийги айдетлер аз туывиллар. Кеде тувган заманда атайы эм атасы түбеклерден атканлар – ол болаяк аскер, тувган ерининъ яклавшысы белгисин коңситетатаган болган.

Бу яклар бек бай: ерлери емисли, авасы йылы. Эгиншилер бай онъыс йыядылар.

Россиядынъ Алды яғында ярасықлы калалар ерлескенлер: Дондагы Ростов, Ставрополь, Краснодар.

А Сырт-Кавказдынъ табиаты не яғыннан да ярасық: карлы болган тав баслары, оларда сав оъмири карлар турадылар. Таза тав авасы. Салкын сувлы тав йылгалары. Кавказ оъзининъ эмлевши сувлары ман оъктемсийди. Олар коъп маразлардан эмлейдилер. Мунда савлай дуныяга белгили калалар бар: Нальчик, Пятигорск, Кисловодск, Владикавказ, Грозный, Махачкала. Юзлеген йыллардан



г. Грозный





г. Кисловодск

бери мунда отыздан артык миллетьлердинъ ваякиллери яшайдылар эм айрекет этедилер. Олар-аварлар, адигейлар, шеркешлер, ногайлар, ингушлар, кабартылар, балкарлар, карашайлар, осетинлер эм баскалары. Сырт Кавказ халкларының көп болган акыллы эм тамаша ыспайы байрамлары эм айдетлери барлар.

Савлай дуныя еринде язлыктынъ келүүвүн йолыгадылар. Сондай айдет көп санлы халк аварлар боладылар. Оларда язлык байрамның келүүви от ягув ман байланыслы. От ягув не ерде де этилиниеди: уйлердинъ манълайларында, тав бетлеринде, азбарларда. Эгер дейим ким ди бирев сол ягылган оттан онъайлы кепте ойтсе, оның мырады толаяк деп, уйлер-

динъ манълайлары бойынша шашадылар.

Сондай ииги эм акыллы айдетлер баскалай миллетьлерде де, сонынъ ишинде, бизим ногайларда да аз тувыллар. Бизим оймызга көре, олардынъ кайбиревлерин сиз оyzинъиз де билесиз...

Россия элиниң кайсы

муть-йисине карасак та, биз оyzимизге кайдай ды бир янтылыкты, билмеген затымызды ашпага боламыз. Россия еринде калалар эм авыллар көйп. Олардынъ айр биричининъ айлемет таъриихи де бар. Оларды айтув уышин, бир неше китап керек. Соны ман бизим айлемет кыдырувга айли де точка салмайык. Эм сизинъ айр биринъизге тилек: оyzинъиздинъ каланьыз, авылынъыз, районныңыз акында не затлар билесиз, язы-нъыз...

А.Култаев.



г. Ростов



Мурат Кучумов  
Ногай районнынъ  
Червленные буруны  
авылыннаң тхэквондо  
ярысында Таганрогта сыйлы  
экинши орынды алган.



# Шешиңиз эм боянызы

Юван меним сабагым,  
Улпа йибек шашларым.  
Аслыклардынъ ишинде  
Энъ де даймли асларым.



Усап туры ол таска,  
Карны толы ак таска.  
Коңдеш оъзи, бир карашы,  
Яр да оны, тилип ас.

Тыгырып тұсти алапам,  
Кыт-кыт турып кеткенде,  
Кабығын аршып, ак опан  
Шыкты вакыт еткенде.




# Боянъыз

шарларды, картбабайды,  
Яңы йыллық байрамды



# КРОССВОРД



## ЙОГАРЫДАН ТОЙМЕНГЕ:

1. Ногай районда авылдынъ аты.
2. Тереклер оьсетаган ер.
3. Сазлык (сув бар) ерде оьсетаган оьсимлийк.

## СОЛДАН АНЪГА:

3. Алынатаган токтас.
4. Коьп айтылмайтаган кыскаяклы аты.
5. Уйшиликтэ кулланатаган алат.
6. Тергев.



# Соколёнок Лашын

1/2019

январь - февраль

Иллюстрированный детский журнал.  
Издается один раз в два месяца.

**Учредитель:**  
Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан.

Регистрационный номер  
ПИ №ТУ05-00348 от 01.12.2016г.  
выданный управлением Роскомнадзора  
по Республике Дагестан.

Издается с января 1990 г.

**Руководитель – главный редактор**  
Мурад Ахмедов

**Редколлегия:**  
А.Исмаилов (зам. гл. редактора)  
Т.Зургалова (отв. секретарь)  
А.Култаев  
Б.Кулунчакова  
М.Авезов  
С. Майлыбаева  
С. Култаева (редактор выпуска)

**Художественный редактор** З.Даганов  
**Технический редактор** Т. Лузина  
**Художник номера** А. Самарская

Формат 60x84 1/8.  
Уч. изд. л. 3,02.  
Уч. печ. лист 3,26.  
Бумага офсетная.

Выход в свет 12.12.2018 г.  
Тираж 205 экз.  
Заказ №308.

**Типография:**  
ООО «Издательство «Феникс-пресс».

**Адрес типографии:**  
367018, РД, г. Махачкала, ул. Петра I, 61.

**Редакция и издатель:** Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Редакция республиканских литературных журналов «Соколёнок» и «Литературный Дагестан».

**Адрес редакции и издателя:**  
367000, РД, г.Махачкала,  
ул. Даниялова, 55.

**Электронный адрес редакции:**  
litdag@mail.ru

Ногайский язык.

Индекс: на год - 63238,  
на полугодие - 78432.

Цена свободная.